

Жобо ИИМСИнин Окумуштуулар кеңешинде каралып, бекитүүгө сунушталган. Протокол № 2 "11" 09 2018-жыл.



Илимий-изилдөө медициналык- социалдык институтунун билим берүүнүн сапатына мониторинг жүргүзүү жөнүндөгү жобо

1.Жалпы жоболор

- 1.1 Илимий-изилдөө медициналык-социалдык институтунда билим алып жаткан студенттердин билим сапатын анализдөө жана сапатына мониторинг жүргүзүү жөнүндөгү жобо (мындан ары- жобо) Кыргыз Республикасынын " Билим берүү жөнүндөгү" мыйзамынын, Кыргыз Республикасынын жогорку окуу жайларында окуган студенттердин билимине мониторинг жүргүзүү жөнүндөгү жобосунун, ИИМСИнин уставынын негизинде иштелип чыкты. Мониторинг жүргүзүү - бул ИИМСИнин билим берүү ишмердүүлүгүн баалоо, студенттердин билим сапаты жөнүндөгү маалыматтарды топтоо, жалпы анализ берүү болуп эсептелет. Мониторингдин негизги объекти болуп студент, окутуучу жана билим берүү процессинин өзү эсептелет.
- 1.2 Мониторинг ИИМСИнин 1-2 курстары үчүн гуманитардык, социалдык экономикалык, математикалык жана табигый циклдагы предметтерден жүргүзүлөт.

2.Мониторингдин максаты, милдеттери жана функциялары

- 2.1. Студенттерге мониторинг жүргүзүүнүн негизги максаттары, милдеттери-бул студенттердин окуу процессинде алган билимдеринин сапатына, компетенцияларына жалпы анализ жасоо иштерин жүргүзүү.
- 2.2. Студенттерге билим берүү сапатына жүргүзүлүүчү мониторингдин милдеттери төмөнкүлөрдү камтыйт:
- негизги билим берүү программасына ылайык окуу процессинин натыйжасында калыптанган калдык билимдердин (остаточное знание)реалдуу картинасын түзүү жана сапаттык жана абсолюттук жетишүүсүнүн реалдуу көрсөткүчтөрүн талдоо жасоо;
 - ИИМСИдеги билим берүүнүн сапатына үзгүлтүксүз көзөмөлдөрдү жүргүзүү жана маалыматтарды алуу;
 - мониторинг жүргүзүүнүн натыйжасында алынган маалыматтарга ылайык билим берүү сапатын жогорулатуу боюнча башкаруу чечимдерин иштеп чыгуу.

2.3. Билим сапатына мониторинг жүргүзүүнүн функциялары:

- институт боюнча жүргүзүлгөн мониторингдин көрсөткүчтөрү боюнча материалдарды топтоо;
- билим сапатынын динамикасына таасир этүүчү факторлорду аныктоо жана салыштырма анализдерди жүргүзүү;
- мониторингдин негизинде алынган маалыматтарды кызматтык милдеттерине ылайык маалымдоо.

3. Мониторингди даярдоо жана өткөрүү тартиби

- 3.1. Мониторингге даярдануу жана өткөрүү институттун жетекчилиги тарабынан алдын ала белгиленген предметтер боюнча оозеки же жазуу түрүндө, бекитилген графикке ылайык жүргүзүлөт. Тиешелүү кафедралар мамлекеттик билим берүү стандартынын талаптарына ылайык мониторинг өткөрүү үчүн 3 варианттан кем болбогон (ар бири 30 суроону камтыган) тесттик тапшырмаларды, жазуу жүзүндөгү же текшерүү иштерин даярдайт жана алардын варианттарын аныктайт. Тапшырмалар студент бир сааттын ичинде аткарып бүтүүсүн эске алуу менен иштелип чыгуусу зарыл.
- 3.2. Студенттердин билимине мониторинг жүргүзүү үчүн даярдалган тапшырмалардын топтому кафедранын жыйынында талкууланып, ОИБнө тапшырылат.
- 3.3. ИИМСИнин окуу иштери боюнча проректору мониторинг өткөрүү боюнча бардык иш аракеттерди координациялайт, окуу жана билим берүүнүн сапаты бөлүмүнүн кызматкерлери мониторингди уюштуруп өткөрүүгө түздөн түз катышат.
- 3.4. Мониторинг жүргүзүүнүн натыйжасында балоо критерийлери ИИМСИде кабыл алынган жобого ылайык жүргүзүлүп, “эң жакшы”, “Жакшы” “канааттандыраарлык”, “канаттандыраарлык эмес” деп бааланат.
- 3.5. Мониторингке белгилүү себептер менен катышпай калган студент “келген жок” деп белгиленет жана жыйынтыгында “канаттандыраарлык эмес” деген категорияга киргизилип, орточо жыйынтык баа чыгарылат.
- 3.6. Мониторинг өткөрүүнүн натыйжасында статистикалык отчет түзүлөт жана отчетто студенттердин билим деңгээлинин жана компетенцияларынын калыптануусунун сапаттык анализи берилет.

87-100балл - “5”

74-86 балл - “4”

61-73 балл - “3”

Тест 30 суроодон тургандыктан жогорудагы балл боюнча төмөнкүдөй баалоо индикатору түзүлөт. (30 суроонун ичинен)

26-30 - “5”

22-25 - “4”

18-21 - “3”

Мониторингде орточо баа 3,5 ден кем болсо, анда билим берүүнүн сапаты жаман деп эсептелет жана тиешелүү адистик боюнча маалымат, сунуштар университеттин окуу иштери боюнча проректоруна билдирилет.